

ММ КЫЗМАТ

МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫК

№ 3 (429) 25-январь, 2022-ж.

МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТКЕРЛЕРДИН БАСЫЛМАСЫ



УКМК

МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТКЕРЛЕРДИН ДИПЛОМДОРУ МЕНЕН ЖАРАНДЫГЫН ТЕКШЕРИП БАШТАДЫ

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 24-январдан баштап мамлекеттик мекеме-министрликтерде иштегендердин, Министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн, Президенттин администрациясынын кызматкерлеринин дипломдору менен жарандыгын текшерип баштады. Бул текшерүү үч айга созулуп, анын алкагында ушул эле документтер Жогорку Кеңештин, жергиликтүү жана шаардык кеңештеринин депутаттарынан да текшерилет. Атайын кызмат жасалма документтери бар мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди, бардык деңгээлдеги депутаттарды ээлеген кызматын өз ыктыяры менен бошотууга чакырды.

Кыргызстанда жогорку жетекчилердин жасалма документке байланыштуу чыры буга чейин да катталган. Айрым депутаттардын кош жарандуулугу аныкталып, мандатынан кол жууса, жасалма диплом алганы билинип калып, айып төккөндөр да болгон.



149 ТАЛАПКЕР ЖЕТИШТҮҮ БАЛЛ ТОПТОДУ



5-бетте



“ММкызмат” (“Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат”) гезитине 2022-жылдын 1-жарым жылдыгына жазылуу уланууда.

ЖАЗЫЛУУ ИНДЕКСИ: 68551

ЖАЗЫЛУУ БААСЫ:

1 айга – 87 сом 52 тыйын

3 айга – 262 сом 56 тыйын

6 айга – 525 сом 11 тыйын

(почтанын кызматы кошулганда)

«ММКЫЗМАТ» ГЕЗИТИНЕ ЖАЗЫЛУУ
«КЫРГЫЗ ПОЧТАСЫНЫН» ЖЕРГИЛИКТҮҮ ТҮЙҮНДӨРҮНДӨ ЖҮРГҮЗҮЛҮҮДӨ.

УРМАТТУУ ОКУРМАН!

“ММКызмат” жумалыгына 2022-жылдын биринчи жарым жылдыгына жазылуу уланууда. Эгер Сиз Кыргыз Республикасындагы кадр саясаты, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга жаңы дайындоолор жөнүндөгү жаңылыктарды, бошотуулар тууралуу эксклюзивдүү комментарийлерди, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга бош орундар боюнча маалыматтарды, бош орундарды ээлеген тестирлөөнүн жана сынактардын жыйынтыктарын билгиңиз келсе, анда “ММКызмат” гезитине жазылууга шашылыңыз!

САМАТ ИСАБЕКОВ БАЖЫ КЫЗМАТЫНА КАЙРАДАН ТӨРАГА



Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровдун буйругу менен Самат Исабеков Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп дайындалды.

Исабеков буга чейин да Бажы кызматын жетектеген. Ал өткөн жылы 7-июнда ошол кездеги өкмөт башчы Улукбек Мариповдун буйругу менен Бажы кызматынын төрагасы кызматына дайындалган. Бирок октябрь айында кызматтан алынган болчу. Ал эми Бажы кызматынын мурдагы башчысы Адилет Кубанычбеков коррупцияга шектелип, УМКМнын абагына камалган.

1972-жылы туулган Самат Исабековдун эки жогорку билими бар. Ал 1995-жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетти «Укук таануу» адистиги боюнча аяктаган. Ал эми 2009-жылы ТИМдин Дипломатиялык академиясынан «Эларалык мамилелер» адистиги боюнча билим алган. Бажы органдарында контрабандага, баңги бизнесине жана бажы эрежесинин бузулушуна каршы күрөшүү бөлүмдөрүндө кызмат өтөгөн. Мындан тышкары, болжолдуу көрсөткүчтөрдүн аткарылышына жооп берген бөлүмдөрдү жетектеген.

Үй-бүлөлүү, алты баланын атасы.

МУРДАГЫ ДЕПУТАТ ТИЛЛАЕВ МИНИСТРДИН ОРУН БАСАРЫ БОЛДУ

Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Таабалды Тиллаев Транспорт жана коммуникациялар министрлинин орун басары болуп дайындалды.

Тиешелүү буйрукка Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Т.Тиллаев 1976-жылы 7-майда Баткен облусунун Лейлек районунун Чимген айылында туулган. 2005-ж. К.И.Скрябин атындагы Кыргыз агрардык университетин «Бухгалтердик эсеп жана аудит» адистиги боюнча аяктаган. 1995-ж. Бишкек шаарындагы «Датка» ЖЧКда экспедитор, менеджер,

1999-2000-жж. «Торговый дом качества» жабык типтеги акционердик коомдо директордун орун басары, 2001-2003-жж. Бишкек шаардык финансылык башкармалыктын ички аудит бөлүмүндө жетектөөчү адис, 2003-2007-жж. Талас, Чүй облустары жана Бишкек шаары боюнча ички аудит бөлүмүндө жетектөөчү адис, 2012-2013-жж. «КыргызНефтьПром» ЖЧКда аткаруучу директор, 2013-2014-жж. «ГлавНефтеГаз» ЖАКтын башкы директору, 2015-ж. Жогорку Кеңештин депутаты болгон.

Үй-бүлөлүү, беш баланын атасы.



БШК ОРОЗАЙЫМ НАРМАТОВАНЫН МАНДАТЫН ЖОККО ЧЫГАРДЫ



Борбордук шайлоо комиссиясы (БШК) Жогорку Кеңештин депутаты Орозайым Нарматованын мандатын жокко чыгарды. Мындай чечимге ал жогорку билими тууралуу дипломду мыйзамсыз алганы жөнүндө Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УМКМ) менен Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы негиз болду.

Атайын кызмат 14-январда маалымат таратып, Орозайым Нарматованы окуу жайга мыйзамсыз кабыл алган деген шек менен Жалал-Абад мамлекеттик университетинин жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголгонун бил-

дирген. Текшерүүнүн жүрүшүндө Нарматованын ЖАМУдагы өздүк делосунда орто кесиптик билими бар экендигин тастыктаган документтери жок болуп чыккан. Мындан тышкары, сессияларды жана тиешелүү сынактарды тапшыруу учурунда Нарматова өлкөдө жок болуп, Орусияда жүргөнү аныкталганы кабарланган.

Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Боршайкомдун 20-январдагы жыйынында бул маалыматтарды ырастап, Жалал-Абад мамлекеттик университетинде комиссия иштеп, Нарматовага берилген дипломду чакыртып алуу чечими кабыл алынганын билдирди.

Айнура АРЗЫМАНОВА:

ЖАСАЛМА ДИПЛОМ МЕНЕН ИШТЕГЕН ДЕПУТАТ – АЛДАМЧЫ

Профессор Айнура Арзыманова Президенттин мамлекеттик кызматкерлердин дипломун текшерүү боюнча демилгеси туура экенин айтып, мамлекеттик аппаратты квалификациясы жок кызматкерлерден тазалоого мезгил жетти деген пикирин билдирди.

“Жасалма диплом менен иштеп жаткан чиновник, же депутат – алдамчы. Ушундай кишилер мамлекеттик органдарда иштегени бүт дүйнөгө уят иш. Мындай кадр саясаты менен кайдагы мамлекеттик өнүгүү жөнүндө сөз болушу мүмкүн? Албетте, баарын текшерип, диплому жасалма болуп чыккандарды иштен бошотуу керек”, - деди ал.

Айнура Арзыманова Кыргызстандагы билим берүү боюнча

мыйзамдарды өзгөртүп, колледжди бүткөндөр жалпы республикалык тестирлөөсүз эле ЖОЖго өтө алат деген норманы жокко чыгаруу керек деп эсептейт.

- ОРТ ЖОЖдорго студенттерди кабыл алуунун жакшы системасы экенин, адамдык фактор аз болоорун мезгил көрсөттү, - деди профессор. - Бирок, бир коррупциялык система - ЖОЖго колледжден кийин кабыл алуу калды. Колледжди бүткөн абитуриентти тест тапшыртпай эле дароо 3-курска кабыл алышат. Депутат Орозайым Нарматова ушинтип тапшырган. Бирок, минткен жалгыз эле ал эмес. Ошондуктан, студенттерди кабыл алуунун мындай системасынан баш тартып, баарын тестирлөөдөн өткөрүү керек.

Владимир НИФАДЬЕВ:
САДЫР ЖАПАРОВ КРСУДА ОКУГАН,
ДИПЛОМУН ЭҢ ЖАКШЫ БААГА ЖАКТАГАН

Коомчулуктун кызыгуусунун артышынан улам Кыргыз-Россия Славян университети расмий түрдө Жапаров Садыр Нургожоевич 2006-жылы юридикалык факультеттин сырттан окуу бөлүмүн бүтүргөнүн тастыктайт, деп билдирди КРСУнун ректору Владимир Нифадьев.

Анын айтымында, Жапаров 2006-жылдын 19-майында «Конституционно-правовой статус депутата Жогорку Кеңеш» («Жогорку Кеңештин депутатынын конституциялык-укуктук статусу») деген темада дипломдук ишин «эң мыкты» деген баага жактаган.

«Садыр Жапаровго окуу жайдын бардык студенттериндей эле кыргызстандык жана россиялык үлгүдөгү дипломдор тапшырылган», - деди КРСУнун ректору.

Маалыматка караганда, Жапаров 1991-жылы Фрунзе шаарындагы Дене тарбия жана спорт институтун, 2006-жылы Кыргыз-Россия Славян университетинин юридикалык факультетинин сырттан окуу бөлүмүн бүтүргөн.

АРМЕН САРКИСЯН ЭМНЕ ҮЧҮН
ОТСТАВКАГА КЕТКЕНИН АЙТТЫ

Армениянын президенти отставкага кетти. Ал 2018-жылы парламент тарабынан президент болуп шайланган. Саркисян эмне үчүн кызматтан кетип жатканын төмөнкүчө түшүндүрдү: “Жаңы президенттик институтта тышкы саясатка, экономикалык, инвестициялык саясатка таасир этүү куралдары, диаспоралар менен байланыштарды, ошондой эле эл аралык аренада улуттук кызыкчылыктарды алдыга жылдыруу мүмкүнчүлүктөрү болот деп ишенем”, - деди ал.

2015-жылдагы конституциялык реформадан кийин Армения парламенттик башкаруу формасына өткөн. Муну менен президенттин ыйгарым укуктары бир кыйла кыскарган. Президент парламент тарабынан 7 жылга шайланат.

Президенттин ыйгарым укуктары:

- өкмөттүн сунушу менен эл аралык келишимдерге кол коет;
- премьер-министрдин сунушу менен чет өлкөдөгү жана эл аралык уюмдардагы дипломатиялык өкүлдөрдү дайындайт же кызматтан алат;
- армиянын жогорку кызмат адамдарын дайындайт же кызматтан алат;
- премьер-министрдин сунушу менен жогорку аскер наамдарын ыйгарат;
- жарандык, ырайым көрсөтүү жана башка маселелерди карайт.

«Президент өз өлкөсүнө жардам берүү үчүн конституциялык ыйгарым укуктарга ээ эмес экен. Арменияда парадоксалдуу абал жаралды, президент мамлекеттүүлүктүн гаранты болууга тийиш, бирок эч кандай реалдуу куралдарга ээ эмес. Мамлекет башчысы тынчтык жана согуш маселесине таасир эте албайт, жөнү жок деп эсептеген мыйзамдарга veto кое албайт. Президент ички жана тышкы саясатта маселе чечүү үчүн өзүнүн потенциалын толук кандуу колдоно албайт», - деди Саркисян өз билдирүүсүндө.



РОССИЯ КЫРГЫЗСТАНДА АЭС КУРМАКЧЫ

Дубай шаарында өткөн эл аралык «EXPO-2020» көргөзмөсүнүн тааласында Кыргызстан менен Россия аз кубаттуулуктагы атомдук электр станциясын курууну макулдашты.

АЭС куруу боюнча меморандумга Кыргызстандын Энергетика министери Доскул Бекмурзаев жана Россиянын мамлекеттик «Росатом» компаниясынын башкы директору Алексей Лихачев кол койду.

«Кыргызстанда АЭСтин курулушу өлкөнүн энергетика жаатында көз карандысыз болушуна гана таасир этпестен, элдин жашоо сапатына жана Борбор Азияда илимий-техникалык потенциалдын өнүгүшүнө шарт түзөт», - деди «Росатомдун» башкы жетекчиси Алексей Лихачев.



«ММ кызмат»

Тел.: (0312) 62-16-26
mmkymat@gmail.com
mmkymat@mail.ru

ГЕЗИТ ЭЭСИ:
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик жана редакциянын эмгек жамааты

Башкы редактор

Надыр Момунов

Башкы редактордун орун басары, жооптуу катчы

Дайырбек Мейманов

Кабарчылар:
Рысбай Сагынوف
Мамат Сабыров

Корректор
Гүлназ Нурмаханова

Верстка
Нурлан Кыдыков

Менеджер
Татьяна Ибраимова
тел./факс: (0312) 62-16-36,
0558 (0776) 508268

Келишимдер жана
реквизиттер үчүн:

tatianashukurbekovna@gmail.com

«ММ кызмат» гезити
2013-жылы
7-июнда негизделген

ИНН 01210201310016
БИК 135001
ОАО «Айыл банк», Бишкек ш.,
Биринчи май району,
p/c 1350100026248533

Катталуу күбөлүгү № 1941

“Учкун” ААК басмаканасында басылды.
Заказ № 49 Нускасы 2160

Биздин дарек: 720040, БИШКЕК ш.,
ЧҮЙ проспекти 122

“Ала-Тоо” аянты



Ысак ТЕМИРБАЕВ:

АЙЫЛ АЙМАГЫБЫЗДА ТУРАК ЖАЙ МАСЕЛЕСИ КӨЙГӨЙ ЖАРАТУУДА



Кара-Кулжа районунун Кара-Кочкор айыл аймагында элет тургундарынын жашоо-турмушу кандай өтүүдө? Өткөн жылы айыл аймагында кандай жумуштар аткарылды? Аймакка инвестиция тартууда кандай иштер жүрүп жатат? Айылдарда кандай көйгөйлүү маселелер бар? Ушул суроолордун тегерегинде аталган айыл өкмөттүн башчысы Темирбаев Ысак Бакыевич менен маек курдук.

- Кара-Кочкор айыл өкмөтүнө канча айыл карайт?

- Кара-Кочкор айыл өкмөтүнүн аймагында үч калктуу конуш орун алган. Алар Кара-Кочкор, Сары-Булак жана Ак-Кыя айылдары.

- Калктын саны канча? Эл эмне менен тиричилик кылат?

- Биздин айыл аймагыбызда жалпысынан 2015 кожолук бар. Калктын саны 9103 адам. Айылдарда дыйканчылыктан жана багбанчылыктан буудай, жүгөрү, арпа, картошка, алма, өрүк жана жашылчалар өстүрүлөт. Мал чарбачылыктан үй, кой, жылкы, үй канаттуулары багылып, эт, сүт, жумуртка, кымыз өндүрүлөт.

- Элет тургундарынын жашоосу кандай?

- Орто. Айыл аймагын социалдык-экономикалык жактан алганда жакырчылыктын деңгээли 3.6%ды түзөт же 330 кожолук жакыр жашайт. Алар ай сайын 801.9 миң сом жөлөк пул алып турушат, мында 9 адам айына 48.800 сом жеңилдик пул алып турат.

- Айыл өкмөтү дотацияда эмеспи? Дотацияда болсо, андан чыгууга мүмкүнчүлүк барбы?

- Айыл өкмөтү дотацияда турат, дотациядан чыгуу мүмкүнчүлүгү азырынча жок. Себеби, айыл өкмөттө кайра иштетүүчү ишканаларды куруу шарты жок, жер аянты аз, үлүшкө бир адамга 0,05га сугат, 0,11га кайрак, 0,04га чөп орунду жерлер гана тийген.

- Өткөн жылы Кара-Кочкор айыл аймагында кандай жумуштар аткарылды?

- 2021-жылы Кара-Кочкор, Сары-Булак айылдарында таза сууну реконструкциялоо жүргүзүлүп, 3,0 миллион сомдук жумуштар аткарылды. Кара-Кочкор айыл аймагынын Кара-Кочкор жайыт комитети тарабынан Кара-Кочкор айылынын Кыйшык участкасына техника жана мал өтүүчү (наркы 405,6 миң сом), МТФ участкасынын суу өтмөктөрүнө (наркы 242,4 сомдук), Сары-Булак айылынын (наркы Яма беккари 561,0 миң сомдук), Ноо участкасына (наркы 450,0 сомдук), Топ-Өрүк участкасына (наркы 816,0 сомдук), Ноо участкасынын мал суу ичүүчү жайына (наркы 433,0 миң сомдук), Ак-Кыя

айылынын Ырысбай участкасына (наркы 621,0 миң сомдук), Таш-Коргон участкасына (наркы 146,5 миң сомдук), Ак-Булак участкасына (наркы 127,8 миң сомдук) Козубек участкасына (наркы 140,4 миң сомдук) көпүрөлөр курулду. Эми аталган участкалар аркылуу жайыттарга техниканы, малды кыйналып-кысталбай өткөрүп турууга болот. Ошондой эле өткөн жылы ФП-1,8. 3 м3 маркасындагы фронталдуу погрузчик трактор (наркы 2 миллион 303,0 миң сомдук) жайыт комитетине алынды.

- Аймактагы мектептер, бала бакчалар, ооруканалар жана башка социалдык мекемелер жаатында кеп салсаңыз?

- Айыл өкмөттүн аймагында үч орто мектеп бар, аларда 1509 бала окуп, 110 мугалим эмгектенет. Ошондой эле төрт бала бакча бар, аларда 350 бала тарбияланып, 40 адам эмгектенет. Айыл өкмөттүн аймагында эки үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу жана бир ФАП бар, аларда 15 адам эмгектенет. Ал эми эки маданият үйүндө, үч китепканада 14 адам иштейт. Төрт мончо жана 62 койкалуу бир санаторий бар. Санаторияда элет тургундарынын дарыланып, жатып эс алып турушуна бардык шарттар түзүлгөн.

- Аймакка инвестиция тартууда кандай иштер жүрүп жатат?

- Айыл аймагына ички, тышкы инвестиция тартуу боюнча иш-аракеттер көрүлүүдө. Алсак, наркы 2.5 миллион сомдук ФАП курулуп, толук ишке берилүү алдында турат. Айыл аймагыбыздын өнүгүүсүнө өзүбүздүн айылдардан туулуп өскөн азамат уул-кыздарыбыз да колдон келген жардамдарын көрсөтүшүүдө. Айталы, Сары-Булак айылындагы Топ-Өрүк ФАПына Москва шаарында иштеген балдарыбыз 147 808 сом акчалай жардам жөнөтүшүп, ага ремонт жасалды. 1985-жылкы балдар 20 000 сомдук инвентар алып беришсе, 1989-90-жылкы балдар 38 138 сомдук дары-дармек, 1989-90- жылкы кыздар 10 000 сомго шкаф ж. б. алып беришип, бул ФАПка келген жардамдын жалпы суммасы 1,649,701 сомду түздү. Ал эми Ак-Кыя айылына 260,0 миң сом жардам берилди. Кара-Кочкор айылынын тургуну Исмаилов Курманбек 630,000 сомго узуну 12 метр, туурасы 7 метр болгон күнөскана салууда. БУУнун Азык- түлүк программасы аркылуу кесиптик лицейге 229 500 сомго фермерликке, электросварщикке айыл өкмөтү боюнча 45 бала окутулду. Кара-Кочкор айылынын тургуну Жумаев Болотбек БУУнун Азык-түлүк программасына долбоор жазып, суу чыгаруу

үчүн 432 400 сомдук жумуштарды жасады. Айылдык аймактын тургундары Жумаев Аскерали, Жумаев Болот тарабынан 206 000 сомго ички чарбалык көчөлөргө шагыл төгүлүп, жарыктандыруу коюлду. Ак-Кыя айылындагы Б.Амиракулов атындагы мектебинин эски имараты балдар бакчасы үчүн реконструкция болуп пайдаланууга берилди.

- Агрардык тармакта кандай иштер жүрүүдө?

- Айыл өкмөтүнүн аймагында кайра бөлүштүрүү фондусунда 29 га сугат айдоо, 93га кайрак айдоо, 77 га чөп орунду, 25 га бак – бардыгы 224 га жер аянты бар. Үлүшкө берилген жер 2141 га аянтты түзөт. ФПСтин жеринин кирешеси 4,45,4 миң сомду түзүп, мамлекеттик банк аркылуу айыл өкмөттүн эсебине түшүрүлүп, өзүбүздүн керектөөлөрүбүзгө жумшалды. Айыл аймагы боюнча 301 га сугат айдоо, 1128 га кайрак айдоо жер бар, алар толук иштелип жатат. Суу менен камсыз кылуу жылдан-жылга бир топ жакшырууда. СПА тарабынан 24,2 миң сомдук суу кызматы көрсөтүлүп, дыйкандар тарабынан толугу менен төлөнүп берилди. Буга чейин таза суу элдин көйгөйлүү проблемасы болуп келген. Бул көйгөйдү бара-бара чечүүдөбүз. Калктуу конуштарда таза суу боюнча суу кызматы 242,1 миң сомго аткарылды. Кара-Кочкор, Сары-Булак айылындагы таза сууну чыгаруу өзүн-өзү каржылоо принцибинде иштеп жатат. Ак-Кыя айылындагы элди таза суу менен камсыз кылуу боюнча долбоор түзүлүп, ишке ашырылууда. Ал эми айыл чарбасында тоют базасын чыңдоо үчүн жерлерди которуштуруп айдоону колго алып, беде, эспарцет сээп, жогорку түшүм алып, өткөн жылдарга караганда кесек тоют топтоо бир топ көп даярдалды. Ошондой эле кылкандуу дан эгиндерди жашылча, картошка, дан жүгөрү, шал, нокот да коромжусуз жыйналып алынды. Мында 20 трактор, 14 чөп чабуучу косилка, 12 грабил, 11 пресподборщик, 5 герман косилкасы ишке чегилди.

- Мал чарбачылыгындагы?

- Мал чарбасынын асылдуулугун арттыруу, төл эсебин көбөйтүү максатында айыл өкмөтүнүн аймагында 2 вет-сервис иштеп жатат. Кара-Кочкор айыл өкмөтүнө Ж.П.Б "Ангус" породасындагы эт багытында бир баш өндүргүч бука алынып келинип, уйларга уруктандыруу үчүн пайдаланылууда. Жугуштуу илдеттерге – кутурмага, бруцеллезго, сибирь кулгунасына, оспага, ящур жана башка ооруларга каршы эмдөөлөр жүргүзүлдү.

Кара-Кочкор айыл өкмөтүндө алыскы, жакынкы жайыттардын жалпы аянты 1230 га. Алыскы жайыт пайдалануучуларга Ак-Кыя айылынын атуулдары чыгат. Миң-Жылга жайлоосунда 1800 га узак мөөнөттөгү пайдалануудагы жайыт колдонулат.

- Көп айылдарда жумушсуздук маселеси көйгөй жаратууда. Сиздерде кандай?

- Биздин айыл аймагыбызда да жумушсуздук маселеси бар, бизде туруктуу иш орун жок, жалпы эл үлүшкө берилген жер менен алектенишет.

- Дегеле, айылдарда кандай көйгөйлүү маселелер бар?

- Көйгөйлүү маселенин бири - турак жай салуу үчүн жер трансформациясы бүтпөй келет. Жогорку органдарга кайра жиберилет, кайра бузулат, качан болот дайынсыз. Айыл аймагы боюнча 1000ге чукул адамдар турак жай салуу үчүн арыз беришип, кезекте турушат. Чыңдыгында 2007- жылдан бери жер трансформациясы чечилбей, чек берилбей келе жатат. Кара-Кочкордон 40га, Сары-Булактан 15га, Ак-Кыядан 15 га, айыл өкмөт боюнча 70га жер трансформацияга коюлуп документтери даярдалууда. Генплан чийдирилген.

- Айрым аймактарда сел жүрүү, жер көчүү коркунучу бар, Сиздердечи?

- Андай табигый коркунучтар биздин аймакта да жок эмес. Ак-Кыя айылындагы кооптуу участкато жашагандарга мониторинг жүргүзүлдү. Кооптуу делген үйлөргө коопсуз жерлерге көчүп чыгуу боюнча эскертүүлөр берилди. Нура участкасына 1200 метр, Атакул участкасына 400 метр сел өтүүчү канал айыл өкмөттүн жергиликтүү бюджетинин эсебинен жыл сайын тазаланып турат.

- Жакынкы убакка белгиленген келечек пландарыңыз барбы?

- Келечекте айыл өкмөттүн аймагына бир сүттү кайра иштетүүчү цех жана жашылча жемештерди кайра иштетүүчү цех жана спорттук аянтча, колбаса цехин курсак деген оюм бар.

- Мындай пландарды кайсы каражатка ишке ашырасыздар?

- БУУнун азык түлүк программасына долбоор жазуу жолу менен ишке ашырабыз деген ойдомун.

Маек курган Д.МЕЙМАНОВ



Айыл өкмөттүн эмгек жамааты

АКШНЫН 1-АЙЫМЫ ДЖИЛЛ ТРЕЙСИ БАЙДЕН КАНДАЙ АЙЫМ?

АКШнын 46-президенти Джо Байдендин жубайы, АКШнын биринчи айымы, мектеп мугалими Джилл Трейси Байден тууралуу кызыктуу фактылар

КЕЛЕЧЕКТЕГИ ПРЕЗИДЕНТ МЕНЕН ТААНЫШУУ

Джилл Джейкобс 1951-жылы Нью-Джерсидеги көп балалуу үй-бүлөдө төрөлгөн. Сенатор Джозеф Байден менен жолугушканга чейин ал мурунку футболчу Билл Стивенсонго үйлөнгөн. Нике оңунан чыккан жок, жубайлар 1974-жылы ажырашып, бир жылдан кийин колледждеги досу Фрэнк Байден Джиллди агасы Джо менен тааныштырат. Ал Джиллден тогуз жаш улуу болгон жана алардын биринчи жолугушуусунан төрт жыл мурун, ал аялы Нейлияны жана бир жаштагы кызын жол кырсыгынан жоготкон. Биринчи жолугушууда Джо аны киного чакырып, андан кийин үйүнө узатып, колун кысып коштошкон. «Мен өзүмдүкүнө кирип, апама чалып: «Акыры бир чыныгы мырза менен тааныштым», - деп сырын айткан келечектеги биринчи айым. Джо менен Джилл 1977-жылы Нью-Йоркто баш кошушкан. Үйлөнүү үлпөтү жөнөкөй өткөн, жаңы үйлөнгөндөрдөн тышкары, Байдендин биринчи никесинен калган Бо жана Хантер аттуу уулдары гана салтанатка катышкан. «Атайлап ушундай кылганбыз. Жаңы жашоого төртөөбүз аттанып жатканбыз», - деп кийинчерээк Байден өзүнүн китебине жазган.

КӨШӨГӨ АРТЫНДАГЫ БАЛ АЙЫ

Джо менен Джилл бал айына күтүлбөгөн жерди, социалисттик лагердин өлкөлөрүнүн бирин - Венгрия Элдик Республикасын тандашат. Жубайлар Байдендин досу Том Лантостун сунушу менен Чыгыш Европага кетишкен. Лантостун үй-бүлөсү АКШга Венгриядан көчүп барган. Сапар расмий эмес болгон, бирок Будапештте Байденди жана анын жубайын премьер-министрдин орун басары Иштван Гусар жана Венгрия Эл Республикасынын тышкы иштер министринин орун басары Янош Наджи кабыл алышкан. Жубайлар бал айынын көпчүлүк бөлүгүн Балатон көлүнүн кооздугу менен суктанышып өткөрүшкөн.

МУГАЛИМДИККЕ БОЛГОН КУМАР

Джилл алгач мода индустриясында иштөөнү каалап, Делавэр университетине тапшырган. Бирок ал бул багытка кызыгуусун тез эле жоготуп, англис тилин үйрөтүүгө көңүл бурууну чечкен. Ал ошондой эле акыл-эс бузулуулары бар балдарды да окуткан. Мугалимдин эмгеги ага күчтүү дем бергендигинен, 1980-жылдардын аягында күндөрдүн биринде жолдошу президент болуп калса дагы ал өз кесибин таштабай тургандыгын билдирген. Байден Барак Обаманын тушунда вице-президент болуп келгенде, Джилл чындыгында эле Вашингтондун жанындагы колледжге жумушка орношуп,

мугалимдик карьерасын аркалаган. Тарыхта биринчи жолу вице-президенттин жубайы жумушун да улантып, экинчи айымдын ролун айкалыштырган, ошол үчүн Ак үйдө аны «доктор Джилл Байден» деп урматтоо менен аташкан. Колледжде, анын кызматкеринин протоколдук милдеттери түшүнүү менен кабыл алынып, расмий иш-чарага же жолугушууларга барыш керек болгондо жумуштан коё беришкен. Джилл күйөөсүнүн шайлоо иш-чараларына дем алыш күндөрү гана катышууга макул болгон.

КҮЙӨӨСҮНҮН САЯСИЙ КАРЬЕРАСЫНА КАТЫШУУСУ

Джилл Байден 1988-жылы президенттикке талапкер болууга кылган күйөөсүнүн аракетин дайыма эле колдой берчү эмес.

2004-жылы ал Джо Байденди президенттик жарышка чыгууга көндүрүп жаткан Демократиялык активисттердин жолугушуусунда демарш уюштурган. Бирок, ошол шайлоодо Жорж Буш жеңишке жеткенден кийин Джилл Байден күтүүсүздөн өзүнүн оюн өзгөрткөн. АКШны Иракка болуп жаткан согушка тарттырган адам кайрадан президент болуп шайлангандыгы ага абдан жаккан эмес. «Сен муну өзгөртүшүң керек», - деп ал күйөөсүнө айткан. Кийинчерээк, Джилл Байден күйөөсүнө шайлоо өнөктүгүндө жигердүү жардам берчү болгон. Алтургай сөз сүйлөөгө жардам берип, өзү да Мишель Обама менен эл алдында сүйлөп чыккан. Ошол учурда ал жолдошу менен бир нече митингдерге катышып, атүгүл күйөөсүнүн эл алдында сүйлөөсүнө тоскоолдук кылган оппоненттерине каршы чыккан.



Джо Байдендин инаугурациясында ал күйөөсүн Техаска коштоп барган.



КАЙРЫМДУУЛУГУ ЖАНА АКТРИСАЛЫГЫ

Джилл Байден онкологиялык фонддорго жана аскер кызматкерлеринин үй-бүлөлөрүнө жардам берүүчү уюмдарга активдүү катышат. Бул анын үй-бүлөсүнүн тарыхына байланыштуу. Карьерасынын бир бөлүгүн аскерде өткөргөн Байдендин тун уулу Бо 2015-жылы рак илдетинен көз жумган.

2010-жылы Джилл Байден күйөөлөрү Америка армиясында кызмат кылган аялдар жөнүндө «Армиянын аялдары» сериалынын эпизодунда роль ойногон.

АЛ ОПТИМИСТ БОЙДОН КАЛУУДА

Атактуу адамдардын репутациясын изилдеген эксперт жана саясат таануучу Борис Тизенгауз АКШнын учурдагы 1-айымы тууралуу мындай дейт: «Джилл Байденди Кошмо Штаттарда жакшы көрүшөт, айрыкча ал күйөөсү менен ушундай оор жолду басып өткөнү үчүн – ал эки уулун өз уулундай тарбиялап өстүргөн, тилекке каршы, улуу уулунан ажырап калган, кичүүсү багизатка берилип кеткен. Бирок ал оптимист бойдон калууда жана 70 жашында да сабак берүүдө, спорт менен активдүү алектенет, көптөгөн демилгелерди көтөрүп, коомдун жыргалчылыгы үчүн иштейт. Биринчи айымдын бул форматын америкалыктар абдан жакшы кабыл алышат. Адатта биринчи айымдар кайрымдуулук менен алектенип, ишмердүүлүгүнүн белгилүү бир багытын тандап алышкан. Мишель Обама спортко жана сергек жашоого, Лаура Буш калк арасындагы сабаттуулукка, Мелания Трамп бейбаштыкка каршы турууга басым жасашкан. Мишель Обаманы мекендештери абдан жакшы кабыл алышты, анткени ал абдан жигердүү, кээде күйөөсүнөн да көбүрөөк жигердүү болгон. Джилл, сыягы, негизги жумушуна байланыштуу азыраак жигердүү болот, бирок харизмасы, коомдук кабылдоосу боюнча мурункулардан кем калбайт».

Маалыматтар интернеттен алынды



Джо менен Джилл баш кошкондо Байденден балдары 7 жана 8 жашта болчу.

**Шамшинский айыл окмоту Чуйского района
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по предоставлению земельных участков из муниципальной собственности
по следующему контурам:**

Лот №1 с. Кош-Кашат контур №128/8,8 – 3,5 га (сад)

Аукцион состоится 25.02.2022 года в 11:00 часов, место проведения аукциона Шамшинский айыл окмоту, с.Шамшы ул.К.Чолжиева №21, административное здание айыл окмоту.

ВНИМАНИЕ: прием заявления заканчивается 18.02.2022 года.

Контактный телефон: 0705 777446.



149 ТАЛАПКЕР ЖЕТИШТҮҮ БАЛЛ ТОПТОДУ

2022-жылдын 18-21-январь күндөрү КРнын Министрлер кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин Тестирлөө борборунда муниципалдык резервдин катарын толуктоо үчүн 257 талапкер тестирлөөгө катышты. Тестирлөөдөн 149 талапкер жетиштүү балл топтой алды. Алар сынактын кийинки баскычы – аңгемелешүүгө уруксат алышты. Талапкерлердин айрымдарынан тестирлөө тууралуу ой-пикирлерин сурадык.



Блиц

**Темирлан АЙТКУЛИЕВ:
ЖООПТУУ КЫЗМАТКА БАРА ЖАТКАНДАН КИЙИН
ОШОГО ЖАРАША БИЛИМ ДЕҢГЭЭЛИҢ ДА
БОЛУШУ ШАРТ**

- Муниципалдык резервге кандидат болуу негизги максатым эле. Бүгүн райондук масштабдагы шаарлардын вице-мэр жана мэрлик кызматтарга талапкерлердин катарын толуктоо үчүн тестирлөөгө катышып чыктым. Мурун райондук деңгээлдеги Кара-Балта шаарында вице-мэр болгом, райондук кеңеште жооптуу катчы болуп иштегем. Бул жаатта жетишээрлик иш тажрыйбам бар. Буюрса, иштеп кете алам деген оюм бар. Кадр саясатындагы жүргүзүлүп жаткан реформалар туура багытта бара жатат деген пикирдемин. Себеби дегенде, мындай жооптуу кызматтарга деңгээли жогору, билими жогору, тажрыйбасы жогору, ишти билген кадрлар келиши керек деп эсептейм.



Тестирлөө учурунда бары бир кыйынчылыктар болот. Мурда да ваканттык кызмат үчүн тест тапшырып жүргөнбүз. Ал жерде негизги жана предметтик деп экиге гана бөлүнчү. Бул жолу бардыгы бир эле болду. Менин пикиримде бул жолку тесттин убактысы да кичине азыраактай болуп калгандай сезилди. Бул жактан муниципалдык резервдин катарына өтүп, кийин шаар мэрлигине дайындалып калсам, алгач ишти ошол жердин социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө салым кошуудан баштамакмын. Баарын изилдеп чыгып, ошол жерди өнүктүрүүнүн программасын түзүп чыгып, андан кийин ишти алып кетем. Кадрларды тандап алууда тест аркылуу өткөрүүнүн мааниси абдан чоң. Себеби, жооптуу кызматка бара жаткандан кийин ошого жараша билим деңгээлиң да болушу шарт. Тестирлөө мына ошону аныктап чыгууда комиссияга жардам берет.

**Керимкул САИНДИЕВ:
ИШ-ТАЖРЫЙБАМДЫ, БИЛИМИМДИ
КЫРГЫЗСТАНДЫН ӨНҮП-ӨСҮШҮҮҮЧҮН
ЖУМШАСАМ ДЕЙМ**

- Жашым алтымышка чыгып калды. Ошол курагыма карабай айыл өкмөт башчысы кызматтык оруну үчүн муниципалдык резервге кирүү үчүн тест тапшырып отурам. Анткени, өзүмдүн буга чейин алган билимимди, мурунку иш-тажрыйбамды Кыргызстандын өнүп-өсүшү үчүн жумшасам дейм. Бул жашка чыкканча акыл-көрөңгөм көбөйүп, аң-сезимим дагы толукталды. Район жана айыл ичинде туура жана туура эмес кылынып жаткан иштерге азыр жетиштүү баа бергенге көзүм жетет. Алтымышка чыкканда акыл толот дегендей мүмкүнчүлүгүмдү жумшап, эл-журтка кызмат кылсам деп турам. Зооинженерлик кесипке ээ болуп, буга чейин деле муниципалдык кызматтарда иштеп кеткем. 2005-2009-жылдары Ысык-Ата районундагы Жээк айыл округунда иштедим. Ал учурдагы бийликтин системалык текшерүүлөрү, финполиция, прокуратура дегендер ошол маалда жүдөтүп жиберди. Ошол себептен, ден соолугума байланыштуу өз каалоом менен жумштан арыз жазып кетип калдым эле. Азыр эми жаңы Конституция, жаңы мыйзамдар чыкты. Президенттибиз иштеп аткан адамга жакшы шарттарды түзүүдө. Мурункудай бейчеки текшерүүлөр жоголот. Ошондуктан жаштарга үлгү болуп, кайрадан иштеп көрөйүн деген максат менен келип отурам.



**Темирбек АРУН уулу:
СЫНАКТАР МЫЙЗАМ ЧЕГИНДЕ ӨТҮП ЖАТАТ**

- Тогуз-Торо районунун Казарман айылынан келдим. Айыл өкмөт башчылыгына талапкерлигимди койгом. Бүгүн тестке кирип чыктык, эми экинчи этабы аңгемелешүү болот. Кудай кааласа, ошого даярдана баштайбыз. Мурун да регионалдык резервге райондук мамлекеттик администрация башчылыгы жана алардын орун басарлыгы үчүн тест тапшыргам. Ал учурдагы тесттен бүгүнкүнүн өзгөчөлүгү- босоголук балл мурдагыга салыштырмалуу көтөрүлүптүр. Алтымыш пайыздан жогору болуп калыптыр. Бир чети кубандырат, бул абдан жакшы нерсе. Элүү пайыздан өйдө болгондо жеңилээрээк болуп калат деген ойдомун. Сынактар мыйзам чегинде өтүп жатат.



Чыны менен, Садыр Нургожоевичке чейинки мезгилде кадр саясатында ар кыл адамдар ар кандай жол менен мамлекеттик кызматтарга жетип келген. Президенттин биринчи эле кабыл алган чечими- кадр саясатын колго алышы болду. "Бардык нерсе ачык айкын, элдин көзөмөлүндө, тараздан өтүп келип, жетекчилик кызматтарга коюлсун" деген талаптарды коюп, ошонун негизинде былтыркы жылдан бери райондук мамлекеттик администрациясынан баштап, шаар мэрлери, орун басарларынан баштап, бүгүнкү күндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын өкүлдөрү айыл өкмөт башчылыгына чейин конкурс уюштурул жатканы кубанычтуу нерсе. Такшалып, бардык тепкичтерден басып өткөн, билимдүү гана кесипкөй адистер келип, кыргыз эли үчүн кызмат кылат деген ойдомун.

АЛГАЧКЫ АГАРТУУЧУ ЖАНА МАМЛЕКЕТТИК ИШМЕР БАЗАРКУЛ ДАНИЯРОВ



Кыргызстандын маданият жана билим берүү тармагындагы алгачкы көрүнүктүү ишмерлердин бири Базаркул Данияров 1897-жылы Кемин районунун Чоң-Кемин өрөөнүндөгү Кайыңды айылында төрөлгөн. Атасы Данияр Байбото уулу көчмөн малчы болгону менен эмгекчилдигинен улам бардар турмушта жашап, уруусундагы таасирдүү кишилерден экени айтылат. Данияр эс тарткандан Үркүндөн улам окуусун аяктай албай, ата-энеси менен Кытайдын Синь-Цзян жерине көчүүгө аргасыз болот. Эки жыл өтүп, Улуу Октябрь Революциясынан кийин көчүп келишкен.

Б.Данияров 1919-жылы Алмата шаарында ачылган агартуучулардын Казак-Кыргыз институтуна өткөн, кийин ал окуу жайы Түркстан Республикасынын борбору - Ташкент шаарына которулган. Б.Данияров менен бирге ал институтта Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы ири партиялык-мамлекеттик ишмер Осмонкул Алиев окуган. Бул эки инсан кийин сталиндик репрессиянын күнөөсүз курмандыгы болушкан. Окуусун аяктаган соң Базаркул Данияров Ош уездик элдик билим берүү бөлүмүнө жиберилген. Ал мезгилде түштүк элинин 99 пайызы сабатсыз эле. Данияров ишин башталгыч мектептерди уюштуруудан баштаган. Кыргызстандын жарымына тең чоң аймактагы элдин сабатын жоюуда Б.Данияров атан төө көтөргүс уюштуруучулук-педагогикалык иш жүргүзгөнү анын замандаштарынын эскерүүлөрүндө айтылып келет. 1925-жылы Пишпекте Кыргыз агартуу институту ачылып, бул окуу жайын уюштуруу педагог-агартуучу Петр Кузьмич

Юдахинге жана Базаркул Данияровго тапшырылат. Бул институттан көп сандаган искусство жана илимий, мугалим жана маданият кадрлары, келечектеги көптөгөн партиялык жана советтик кызматкерлер окуп чыгышкан. Бул институт 1928-жылы Фрунзе педагогикалык техникуму деп кайра аталган. Юдахин анын директору, ал эми Данияров окуу бөлүмүн башкарган. 4 жылдан кийин Петр Кузьмич Юдахин каза болуп, Б.Данияров 1931-жылы башка жумушка өткөнгө чейин анын директору болуп эмгектенген. Кыргыз жазуучуларынын жана акындарынын биринчи плядасы – К.Жантөшев, М.Элебаев, Ж.Жамгырчиев, М. Абдукаримов, У.Абдукаимов, К.Эшмамбетов, андан кийинки жаштар - А.Осмонов, К.Маликов, Ж. Бөкөнбаев, М.Алыбаев, Р.Шүкүрбеков, окумуштуу жана котормочулар- Т.Саманчин, З.Бектенов, Т.Байжиев, С.Бектурсунов, журналист-жазуучулар – С.Сасыкбаев, Ш.Жамансариев, СССР эл артисттери, композиторлор – А.Малдыбаев, А. Куттубаева, академик, тарыхчы Б.Жамгырчинов, КР Эл сүрөтчүсү Гапар Айтиев ж.б. ушул окуу жайынан окушкан.

Базаркул Данияров этнопедагог болгон. Ал балдарды кантип бешикке бөлөш керек экенинен баштап, 30 эрежени жазган. Ал ошондой эле география тууралуу да, эсеп тууралуу да китептерди жазып

калтырган. Б.Данияров терең эрудициялуу, ар тараптуу билими бар инсан болгондуктан, окуу-тарбия иштери менен катар маданият-агартуучулук иш-чараларга да активдүү катышкан. Казак-кыргыз агартуу институтунда окуп жүргөндө эле Түркстан Эл агартуу комиссариатынын Кара-Кыргыз илимий комиссиясынын төрагасынын орун басары болуп шайланган. Төрагасы Ишеналы Арабаев болгон. Ошол мезгилдери ал Улуу элдик эпостордон тарта элдик каада-салттар, уламыштар камтылган элдик оозеки чыгармачылыкты чогултуу максатында 30 пункттан турган Колдонмо-инструкцияны түзүп чыккан.

Анын шакирттеринин бири залкар окумуштуу Зияш Бектенов Базаркул Данияровдун усулдук иштерин практика менен бекемдеген нукура мугалим болгондугун, республиканын түштүгүндө мектептерди ачып, бала окутуп, ага эриш-аркак окуу китептерин жазып, жаштарга акыл-насаатын айтканын төмөнкүчө эскерген:

“Көркөм адабиятка, бизге алгачкы кадамды шилтетип, көркөм дүйнөгө көзүбүздү биринчи ачкан да Базаркул Даниярович болгон эле. «Кооз адабият», «макала», «кабар», «окшош сөз», «жанытма», «фельетон», «очерк», «аңгеме», «роман» «тамсил», «ойдон жазма» (сочинение), «ыр», «поэма», «пьеса», «драма», «комедия», «трагедия», «сын» жана

ушул сыяктуу толуп жаткан адабий терминдерди бизге биринчи жолу Базакем окуткан эле. Бизге Базакем сочинениени көп жаздырып, аны үйдөн өзү текшерип келип, эң мыкты жазылгандарын класка келип окуп бере турган. Биздин класстын жазган сочинениелеринен Абдылда Байимбетовдун сочинениесин, орто даярдоо класста окугандардын ичинен Ташым Байжиевдин жазган сочинениесин аябай мактачу. Мына дал ушундай метод менен Базакем биздин балдардын талантарын курчутуп, алардын кооз адабиятка болгон сезимин ойготуп, ак шумкардай таптаган болучу”.

Б.Данияров мүнөзү олуттуу, токтоо, аз сүйлөгөн, аябай чынчыл жана адилеттүү адам болгон. Терең интеллектуалдуулугу жана күжүрмөн эмгекчилдиги менен ал ошол кездеги интеллигенциянын арасында чоң авторитетке ээ болгондугун профессор Хусейин Карасаев мындайча эскерет: «Тааныш студенттер, өкмөттө жана мекеме-ишканаларда, мамлекеттик бийик кызматтарды ээлеген жаш жана улуу адамдар ага бардык суроолор менен кайрылышканда Базаркул деп өз атынан айтышпастан, сыйлуу гана “Базакем” деп коюшчу. Анткени, ал бардыгы үчүн мыкты педагог, чынчыл жана өтө адилеттүү адам эле. Ал эч качан ага жардам сурап кайрылган адамдарга жок дечү эмес. Ар дайым керектүү жана калыс кеп-кеңештерин берип турчу. Улуу устат агайыбыз “Базакем” Кыргызстандын бардык булуң-бурчтарында эмгектенишкен көптөгөн коомдук ишмерлер, мугалимдер менен катар өзүнүн чексиз берилген агартуучулук ишинин аркасында кыргыз элинин акын, жазуучуларынын, маданият кызматкерлеринин талантарын таптап өстүрүүгө зор таасир тийгизген. Алар Мукай Элебаев, Касымалы Жантөшев, Тазабек Саманчин, Ташим Байжиев, Жоомарт Бөкөмбаев, Узакбай Абдукаимов, Мамасалы Абдукаримов, Абдылас Малдыбаев, сүрөтчү Гапар Айтиев ж.б. Улуу урматтуу Базакем кыргыз элинин тарыхында татыктуу орун ээлеге тийиш».

Базаркул Данияров Совет өкмөтүнүн, жаңы бийликтин маданий курулуштарына активдүү катышып жүргөн убагында ага Туран партиясына катышкан делген жалган күнөө тагылып, 1937-жылы камакка алынып, 1942-жылы Орусиянын Свердловск облусундагы саясий камактагылар түрмөсүндө каза болгон. Ал көзү өткөндөн кийин, 1959-жылы акталган.



Б.Данияров Петр Юдахин менен. 1929-жыл.

Дайырбек МЕЙМАНОВ

Айыл өкмөтүнө

Степнинский айыл окмоту Жайылского района ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантных административных муниципальных должностей (срок 10 рабочих дней со дня опубликования):

Главный специалист по
доходам (С-Б – 1 ед.)

1) уровень профессионального образования:
- высшее образование по направлениям экономики и финансов, юриспруденция, налоги и налогообложение.

2) стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее одного года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее трех лет.

Специалист-статист – (1 ед.)

1) уровень профессионального образования:
- высшее либо среднее профессиональное образование по направлениям экономики и управления, финансов, математики, статистики.

2) стаж и опыт работы:
- без предъявления требований к стажу.

Для участия в конкурсе

необходимо представить:

- личное заявление;
- личный листок по учёту кадров;
- автобиографию с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости;
- резюме;
- фотографию;
- копию паспорта;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении учёной степени и учёного звания, заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы);

- граждане, предоставившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.

Для участия в конкурсе обращаться: Чуйская область, Жайылский район, село Степное, ул. Восточная, б/н, Степнинский айыл окмоту, тел.: 0550 03-10-15.

Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, финансылык экономикалык, айыл чарба, ветеринардык, гуманитардык, табигый илимдер, техникалык, курулуш, энергетика тармактарында).

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы.

Айылдык кеңештин катчысы

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, финансылык экономикалык, айыл чарба, ветеринардык, гуманитардык, табигый илимдер, техникалык, курулуш, энергетика тармактарында).

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы.

Башкы адис – юрист (1 шт. бир.)

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим – юриспруденция, укук таануу адистиктери боюнча.

Кара-Суу районунун Сары-Колот айыл өкмөтү төмөндөгү бош административдик муниципалдык кызмат орундарга СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

денция, укук таануу адистиктери боюнча.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

Жер, турак жай маселелери боюнча башкы адис (1 шт. бир.)

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим – геодезия жана жерге жайгаштыруу, архитектура жана курулуш адистиктери боюнча, юриспруденция, финансылык экономикалык багыттары боюнча, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, техникалык, айыл чарба багыттары боюнча.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

Адис – маалымат компьютердик технологиялар боюнча (1 шт. бир.)

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же орто кесиптик билим - эсептөө техникасы

жана информациялык технологиялар, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, финансылык экономикалык, айыл чарба, ветеринардык, гуманитардык, табигый илимдер, техникалык, курулуш, энергетика тармактарында.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

Талап кылынуучу документтер:

- арыз;
- өздүк баракчасы;
- эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариус аркылуу тастыкталат);
- диплом көчүрмөсү (нотариус аркылуу тастыкталат);
- 4x6 өлчөмүндөгү 3 даана сүрөт;
- паспорттун көчүрмөсү;
- резюме;
- өмүр баян (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен).

Сынакка катышуу үчүн жиберилген документтер Сары-Колот айыл өкмөтүнүн имаратында жарыялангандан кийин 10 жумушчу күндүн ичинде кабыл алынат.

Дареги: Сары-Колот айыл өкмөтү, Сары-Колот айылы.

Байланыш телефону (0704) 958898.

Бир караганда, Швейцария жарды өлкө сыяктуу. Кол саат, бүктөмө бычак, анан шоколаддан бөлөк эчтеке өндүрбөйт. Табигый кен байлыктары деле жок. Бирок, өлкөнүн улуттук кирешеси жан башына эсептегенде дүйнөдө эң жогорку болуп эсептелет.

Швейцарияда 12 мамлекеттик ЖОЖ бар, алардын ону дүйнөдөгү 500 жогорку окуу жайдын катарына кирген. Бул чакан өлкө дүйнөгө 113 Нобель сыйлыгынын лауреатын гана бербестен, ар түрдүү чөйрөдөгү миңдеген мыкты адистерди да даярдап чыгарды. Швейцариянын ЖОЖдорунун диплому жер шарынын бардык жеринде бааланат. Билим берүүнүн бардык деңгээлдери: мейли ал мектепке чейинки мекемелер болобу, же орто мектептер, университеттер, атүгүл тил үйрөтүүчү курстар болобу, окутуунун жогорку сапаты менен айырмаланып турат. Ошондон улам жыл сайын 4 миңге жакын чет элдиктер атайын билим алыш үчүн келишет.

Швейцарияда орточо айлык маяна 6 538 франк. Балдар бакчасынын тарбиячысы 4900 франк (салыштыруу иретинде: АКШда 2400 франк, Россияда 240 франк), дүкөндүн сатуучусу 4400 (Россияда 227), дипломдуу куруучу 5500 (Россияда 960) франк алат. Өлкөдө жалпы жонунан 320 миң киши аз айлык алган болуп эсептелет, бул иш менен алек болгон жалпы калктын 12 пайызын түзөт. Айлыгы аз иштердин дээрлик 50 пайызын чет элдиктер аткарышат.

Бул өлкөдө жылдык кирешеси 100 миң франктан ашпаган чакан ишканалар НДС салыгынан бошотулган. Жумуш-



суздар экономикалык активдүү калктын 3 гана пайызын түзөт. Каттоодон өткөн жумушсуздар 1-1,5 жыл бою мурда иштеген жериндеги айлыгынын 70 пайызы өлчөмүндө жөлөк пул алышат.

Жашоонун орточо узактыгы боюнча Швейцария Европада биринчи (83,5 жаш), дүйнөдө экинчи (Япониядан кийин) орунда турат. Саламаттыкты сактоо тармагын каржылоого ИДПнын 11 пайызы сарпталат. Медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн үчтөн бири мамлекет тарабынан каржыланат. Айлыгы аз үй-бүлөлөрдүн балдары үчүн балдар бакчасы бекер. Швейцарияда медицина эң жогорку деңгээлде болуп эсептелет. Врачтардын билими, жабдуулар, тейлөөнүн сапаты да жогорку деңгээлде. Эгер жарандардын айлык кирешеси жан

башына 2000 франктан ашпаса, анда медициналык тейлөөгө сарпталган акчаны мамлекет төлөйт.

Пенсиясы аз кишилерге мамлекет кошумча жөлөкпул төлөп берет. Жалгыз бой пенсионерлер жана оорукчан адамдар үчүн медициналык тейлөө көрсөтүүчү карылар үйлөрү (Хайм) уюштурулган. Кеткен чыгымдын бир бөлүгүн коммуналдык бийликтер, жана медициналык камсыздандыруучу компаниялар төлөйт. Ушундай камкордуктардан уламбы, швейцариялык пенсионерлер сексенге чыкса да зыңкыйып, жигиттей жаш көрүнүшөт.

Майып кишилер пенсиядан тышкары шаардык транспортто, атайын унааларда бекер жүрүп, таксиге түшсө жеңилдик берилет. Коммуналар алардын жумушка

орношуусуна жардам көрсөтүшөт.

Өлкөнүн жарандары аябай эмгекчил, анан өтө мекенчил келишет. Чет элдикине салыштырмалуу эки эсе кымбат болсо да өз өлкөсүндө өндүрүлгөн товарды гана сатып алышат. Анан баланы жумасына бир ирет киринтиш керек деген кызык эрежелери да бар. Кофени көп ичишет. Ичкиликтен болсо винону жактырышат.

Албетте, жомоктогудай шарттарынан улам Швейцарияда жашоону каалагандар аябай көп. Бирок, өлкөнүн жарандыгын алыш оңой эмес. Ата-эңең Швейцарияда туулуп, бул өлкөдө бизнесиң болуп, же Швейцариянын жараны менен никеге эле турбасаң...

М.КАЛЫКОВ

Тажрыйба

КОРРУПЦИЯСЫ ЖОК ТУРМУШТУ КАМСЫЗДАГАН КАНАДА

Мисалы, мамлекеттик кызматкерлер "кызыкчылыктардын конфликти" болбосун үчүн жумушка киргенде өзүнүн жеке бизнесин токтотууга тийиш. Мамлекеттик кызматкерлердин белек-бечкек алуусуна, кайсыл бир жеке ишканага артыкчылык берип, колдоо көрсөтүүсүнө тыюу салынган. Мамлекеттик кызматкер атүгүл өзүнүн иши тууралуу маалымат берип, материалдык пайда табууга акысы жок.

Мамлекеттик кызматкер кызматка дайындалгандан кийин 60 күндүн ичинде өзүнүн мүлкү, анын кызматы менен карама-каршы келип калышы мүмкүн болгон милдеттенмелери тууралуу жогору турган жетекчисине жашыруун маалымат берүүгө милдеттүү.

Ар бир ведомстводо жогорку кызмат адамдарынан турган этика боюнча кураторлор бар. Алар жүрүм-турумдун этикалык нормаларын колдонуу боюнча мамлекеттик аппараттын кызматкерлерине консультация берип, бул чөйрөдөгү талаш маселелерди чечип турушат. Көп мекемелерде ички аудит жүргүзүүчү этика боюнча бөлүмдөр бар.

Ички ведомстволук көзөмөл системасынан сырткары, мамлекеттик кызматтагы моралдык стандарттарды колдоо боюнча көз карандысыз Уполномоченный бар. Ал Жашыруун Кеңештин Клеркине баш ийет. Көзөмөлдүн ички ведомстволук системасына нааразы болгондордун баары Уполномоченныйга кайрыла алышат.

Албетте, коррупция жакшы мыйзамдарды кабыл алып коюу менен эле жоюлуп калбайт. Мыйзам толук кандуу иштеп, жөнөкөй жарандар анын күчүн,

Канада да коррупциялашпаган өлкөлөрдүн катарында турат. Мындай натыйжага жетишүүгө эң оболу кабыл алынган мыкты мыйзамдык база шарт түздү. 1985-жылы Канадада мамлекеттик кызматкердин этикалык кодекси кабыл алынып, анда мамлекеттик кызматкерлердин баары сактоого тийиш болгон жүрүм-турум эрежелери көрсөтүлгөн.



таасирин өз турмушунда сезиши керек. Канадада бул жагынан кандай? Эмесе, бул маселеге көптөн бери Канадада жашап жаткан чет элдик жарандын көзү менен карап көрөлү.

"Канадада деги эле коррупция жок деп айтышат. Билбейм, балким, бийликтин жогорку эшелонунда жең ичинен бири-бирине акча бермей, бири-бирин желөп-сүймөй бардыр. Бирок, карапайым жарандардын турмушунда мындай көрүнүш жок. Жеке мен он беш жылдан бери бул өлкөдө жа-

шап, бир да жолу коррупцияга туш болбодум. Маселенди эч убакта акча менен чече албайсың. Эч ким сага "бирдеме десең" маселең чечилет деп кыйытып, ишара да кылбайт. Мындайча айтканда, пара бере турган киши жок. Сенин маселең өзү эле чечилип калса, бирөөгө пара берүүнүн эч зарылчылыгы болбой калат.

Мисалы, сиз кайсыл бир документти жасатыш үчүн кайсыл бир мекемеге кирсеңиз, кызматкер тосуп алып, эмне маселе менен келгениңизди сурайт.

Айтсаңыз "тетиги 8-терезеге барыңыз да, кезекке туруңуз" дейт. Бул жерде кезек да узун болбойт. Мен, мисалы, ар бир терезеде ашып барса 5-7 мүнөт болдум. Кайсыл терезеге барба сен өмүрү тааныбаган аял документтериңди карап, толук болсо кабыл алат, жетишпеген документ болсо аны айтат. Айтор, тез арада, эч кандай нерв коротпой ишиңди бүтүрүп чыгасың.

Же болбосо полиция кызматкери сени ылдамдыкты ашырып айдаганың үчүн токтоткон болсо, ага акча сунуштап, же сүйлөшпөйлүбү деп айта көрбө. Ошол замат колуңа кишен салышып, полиция участкасуна алып барышат. Ал жерде эмне үчүн пара сунуштаганың үчүн түшүнүк кат жазууга туура келет. Анткени, Канадада пара берүү чоң кылмыш болуп эсептелет. Бул өлкөдө полицейскийлер жылына жүз миң долларга чейин айлык алышат. Андыктан, алар 100, же 500 долларга жаманатты болгусу, жумуштан айдалгысы келбейт. Эң башкысы, өлкөдө тартип болот. Анткени, бүгүн сен мас абалда рулга отуруп, анан 50 доллар менен кутулуп кетсең, эртең деле ошол ишти жасайсың. Сенин айыңан жолдо бараткан бейкүнөө адамдар жабыр тартышы мүмкүн", - дейт Канадага көчүп барган россиялык жаран.

М.САБЫРОВ

АНГЕЛА МЕРКЕЛГЕ ЖАҢЫ КЫЗМАТ СУНУШТАЛДЫ



ФРГнын мурдагы канцлери Ангела Меркелге БУУнун глобалдык коомдук жылгалчылыктар боюнча жогорку деңгээлдеги консультативдик органын жетектөө сунушталды. Дра агенттигинин маалыматына караганда, мындай сунушту ага уюмдун башкы катчысы Антониу Гутерреш киргизген. Башкы катчы Меркель айымга кат жазса, Меркель айым азырынча ага жооп бере элек. БУУда мурдагы канцлер бул сунушту кабыл албайт го деген пикирлер бар.

Эске сала кетсек, глобалдык коомдук жылгалчылыктар боюнча жогорку деңгээлдеги консультативдик орган саламаттыкты сактоо, илим, жаратылышты коргоо сыяктуу тармактарды өз ичине алат.



РОССИЯ МЕНЕН ТАМАШАЛАШПАГЫЛА

Түркиянын чалгындоо кызматынын отставкадагы полковниги, коопсуздук жана терроризм боюнча адис Джишкун Башбул «ПолитЭксперт» басылмасына интервью берип, орус-украин мамилелери боюнча пикир бөлүштү. «Бул маселеде мен жалпы жонунан Россияныкы туура деп эсептейм. Советтер Союзу ыдыраган учурда Москва Батыш менен КМШ өлкөлөрү НАТОго алынбашы керек деп келишим түзгөн. Бирок, Вашингтон ар качанкыдай эле келишимди бузду. Грузия АКШга ишенип, Түштүк Осетияны колдон кетирди. Эгер Украина жерин жоготкосу келбесе өз кадамын жакшылап ойлоноуга тийиш. Украина -Россия үчүн кызыл сызык. Москва эч качан НАТО кошуна өлкөдө жайгашуусуна жол бербейт. Мен өз планын ишке ашырмакчы болгон өлкөлөргө кайрылаар элем. Билип койгула, Россия бул маселеде тамашалашып отурбайт», - деди мурдагы чалгынчы.

КАТ ҮЧҮН БЕРИЛГЕН КАТААЛ ЖАЗА



Пакистандын соту WhatsApp жана Facebook аркылуу жазышкан каттары үчүн 26 жаштагы Аника Атик аттуу аялды өлүм жазасына өкүм кылды. Айыптоо тыянагында бул аял «ыйык адамдарды атайылап жаманатты кылып, мусулмандардын диний ишенимин кордогон» деп айтылат. Атик айым өзү болсо намазын үзбөй окуган мусулман экенин айтып, өзүнө коюлган айыптардын баарын четке какты.

Пакистан ислам мамлекети болгондуктан, дин боюнча мыйзамдар катуу, өлүм жазасын берген өкүмдөр көп чыгат. Бирок, иш жүзүндө айыпталуучулар бүт өмүрүн түрмөдө өткөрүшөт.

Бирок, бул маселенин опурталдуу жагы ушунда, көп учурда диний жагынан айыпталган адамды соттун өкүмү чыкканча эле уруп өлтүрүп салышат. Соттор да элдин каарынан коркуп, көбүнчө аларга карата актоо эмес, айыптаган өкүм чыгарышат.


ЛУКАШЕНКО “ОМИКРОН” МЕНЕН ООРУГАНЫН АЙТТЫ



БЕЛТА маалымат агенттигинин билдиргенине караганда, Беларуссиянын президенти Александр Лукашенко коронавирустун «омикрон» штаммы менен ооруп айыкты. Тыва Республикасынын президенти Владислав Ховалыг менен жолугушуу учурунда Беларуссиянын лидери «омикрон» пневмонияны пайда кылбасын айтып, бул илдет жакында кадимки эле грипптин бир түрүнө айланып калаарына ишенгендигин билдирген.

«Мен муну омикрон менен экинчи жолу ооруп, айыккан киши катары айтып жатам. Ал пневмонияны пайда кылбайт. Мен мисалы, басып эле жүрдүм. Ооруганымды тест алышканда гана билдим», - деди Александр Лукашенко.

Анын пикири боюнча, тобокелчилик тобундагы кишилер бул илдеттен, албетте, сак болгону дурус. Бирок, өтө корккондун да кереги жок.



БАЙДЕН ЧАБАЛ ЛИДЕРБИ?

Сурап-билүүлөрдүн жыйынтыгы репсонденттердин 37 пайызы Джо Байдендин президент катары ишин «экиге» баалашаарын, америкалыктардын 50 пайызы «Байден- чабал лидер» деп эсептешээрин көрсөттү.

Politico гезитинин жана Morning Consult компаниясынын изилдөөсүнө ылайык, пикири суралган америкалыктардын 48 пайызы АКШнын президенти Джо Байдендин акыл-эсинде проблема бар деп эсептешсе, 46 пайызы анын акыл-эси жайында деген пикирде.

Америкалыктардын 39 пайызы гана аны күчтүү лидер катары таанышаарын билдиришкен. Бул көрсөткүчтөр Джо Байденди АКШнын тарыхындагы эң популярдуу эмес лидер деп тыянак чыгарууга түрткү берет.

Жакында эле болуп өткөн маалымат жыйынында эмне үчүн пикири суралган америкалыктардын 48 пайызы сиздин акыл-эс жагынан соо экениңизге шектешинет деген суроого Джо Байден «билбейм» деп жооп берди.

ПАНДЕМИЯ ЖАКЫНДА БҮТПӨЙТ ГО

Россиялык академик, пульмонология институтунун директору Александр Чучалин COVID-19 пандемиясы «омикрон» штаммы менен бүтөт деген пикирди жокко чыгарды. Анын пикири боюнча, кыска убакыттын ичинде бир нече жаңы штаммдын пайда болуусу корона-вирус өзү туш болгон ар кандай шартка ыңгайлашууга жөндөмдүү экендигин көрсөттү. «Чындыгында вирус геосферанын өзгөрүүлөрүнө ыңгайлашууга өтө жөндөмдүү экенин көрсөтүүдө, кыска эле мезгилде жаңы штаммдар пайда болду», - деди академик.

Ага чейин Гамалея атындагы эпидемиология жана микробиология борборунун жетекчиси Александр Гинсбург «Спутник V» менен эмделип, экинчи жолу бустердик препарат менен эмделгендер омикрондон толук корголгонун билдирген болчу.

